

К. К. Шаршеванын «Азыркы кыргыз тилинде кыймыл-  
ракеттин чактык локалдашуусу жана анын аспектуалдык  
маанилер менен байланышы» деген темада филология  
илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын алуу үчүн  
аткарылган диссертациясына (Бишкек, 2021. Адабияттардан  
тыш 162 бет. Адистиги: 10.02.01 –кыргыз тили)

### Пикир

Генеологиялык жактан түрк тилдеринин бири болуп эсептелген азыркы  
kyргыз тилинин грамматикасынын жазылып, изилдениш тарыхы XX  
кылымдын экинчи чейрегинен башталат да, Советтер өлкөсүндөгү башка  
элдердин тилиндөй эле бир нече жүз жылдык жазма салты бар орус тилинен  
үлгү алыш, анын таасирлерине кабылып изилденип, окутулуп келе жатат.

Азыркы 2-3 кылымдан бери түрк тилдеринин грамматикасынын  
жазылып иликтене башташы батыш европалык жана орус лингвисттери  
тарабынан ишке ашырылып келген. Мунун өзү түрк тилдеринин  
грамматикасынын жазылыши башка тилдердин үлгү-таасиригинин  
натыйжасында ишке ашып келе жаткандыгынан кабар бергенсийт.  
Ошондуктан да болуу керек, жазылып изилдене баштаганына жүз жылга  
жакын мезгил болуп келатканына карабай азыркы кыргыз тилинин  
грамматикасы өзүнүн ички табиятына биротоло түшө бербей, башка  
тилдердин үлгү-таасирлеринен арыла албай иштелип келе жатат.

Диссертант Камиля Каныбековна Шаршева азыркы кыргыз тилинин  
грамматикасынын ушул учурдагы өтө актуалдуу маселесин козгоп изилдөө  
жүргүзгөн. Жыйынтыгы, ийгилиги кандай боло турганына карабай бул  
изилдөөнүн темасы биздин колдообузга татыктуу. Кыргыз тилинин  
грамматикасында, айрыкча морфологияда, сөздөрдүн маанилери, маанилик  
өзгөчөлүктөрү, маанилик байланыштары тууралуу изилдөөлөр көп  
аткарылып тиешелүү корутундулар чыгарылып турса, грамматикалык

категориялар бара-бара тилдин ички табиятынан чыгып, ақырындык менен грамматикалык өз деминин ишке кирген башталышка багыт алат деп эсептейбиз. Ошентип, Камиля Каныбековна Шаршеваның тандап алган темасынын **актуалдуулугунда шегибиз жок**.

Диссертант өз ишинин максат, милдеттерин алдыга коюп, аларды аткарууга туура багыт алгандыгы байкалат. Диссертация киришүүдөн, торт баптан, корутундудан жана адабияттардын тизмесинен турат.

**Биринчи бабында** түр категориясынын изилдениш тарыхы иликтенет. Азыркы кыргыз тилинин окутуулун келе жаткан грамматикаларында мындай категория тууралуу сөз болбойт. Ошондой болсо да изилдөөлөрдө кыргыз тилинде атايын каражаттары болбогону менен түр категориясы бар деген көз караштардын жашап келе жатканы белгилүү. Анын үстүнө кыргыз тилиндеги этиштердин чак маанилеринде созулуктуу, кайталанма ж.б. маанилик озгөчөлүктөрдүн бар экендиги “түр категориясы бар”, деген көз караштардын айтыла калып келатканына себеп болуп берет. Тилибиздеги мына ушул маселе азыркы кезге чейин эч ким тарабынан атайын лингвистикалык максатта колго альынып иликтенип изилдене элек. Ошентип али изилденбегенинен жана этиш сөздөрдүн семантикасындагы аяктагандык, аяктай электрик, бир канча убакыт бирдигине созулгандык, улам кайталана бергендиң сыйктуу маанилерден улам болуш керек, изилдөөчү түр категориясына атайын кайрылган. Маселенин орус жана башка тилдердеги түр категориясына, анын лексика-грамматикалык жактан туюндурулун шарттарына серен салат.

Иликтөөлөрдо изилденип жаткан маселе боюнча карама-каршы көз караштарга олуттуу маани берин, аларга карата өз көз карашын да билдирип жүрүп отурат. Нормативдик гана эмес, илимий грамматикаларда да кабыл алынбаганына карабастан түр категориясы тууралуу маселенин кыргыз тилинде айрым авторлор тарабынан изилдениши да бир топ кецири иликтөөгө алынган.

Диссертациянын экинчи бабы “Изилдоонун материалдары жана методдору” деп аталып, ага үч эле бет көлөмдө орун берилип, изилдөөнүн объектиси менен методдору такталып баяндалган.

**Үчүнчү бабы** “Азыркы кыргыз тилиндеги кыймыл-аракеттин чактык локалдашуучулугу” деп аталып, буга бир топ көлөмдүү орун берилген. Изилдөөчү семантикага озгөчө көнүл болот. Айрыкча тилдеги этиш сөздөрдүн чак маанилериндеги семантикалык көрүнүштөр тууралуу иликтөөлөрү көнүл бурдурат. Этиш сөздөрдүн чак менен локалдашуучулук жана локалдашпоочулук касиеттерин терен изилдеп чыгууда орус жана башка элдердин окумуштууларынын көз карантарына көбүроок таянат. Маселени талдоолордо кыргыз тилиндеги кыймыл-аракеттин созулунку айтылышына да атайын көнүл болунгөн.

**Иштин тортунчү бабында** кыймыл-аракеттин чактык локалдашпоочулугу тууралуу соз болот да, анда этиш сөздөрдөгү чактык локалдашпоочулуктун типтери аныкталип талдоого алынган. Кыргыз тилиндеги этиш сөздөрдүн кайталаңган кыймыл-аракетти, убакыт бирдигиндеги маанилик жактан озгочолонгөн корүнүштөр, кыймыл-аракеттик түрдүү белгилер талдоого алынган.

Кыргыз тил илиминде бул маселенин бириңчи жолу атайын лингвистикалык максатта изилденишин, кыймыл-аракеттин чактык локалдашуусундагы семантикалык түрдүү көрүнүштөргө ариалгандыгын диссертациянын илимий жаңылығы деп эсептөөгө болот.

Диссертациялык иш оз алдынчалыкка ээ. Изилдөөлөрү, иликтөөлөрү жана талдоолору автордун билим деңгээлии билдирип турат. Талапкердин озүнө гана тиешелүү илимий баяндоо стили калыптанган, ар кайсы окумуштуулардын айткандарын, көз карантарын билгичтик мепен пайдалана алган.

Кыргыз тилиндеги кыймыл-аракет сөздөрүнүн чактык локалдашуусу, мынданай учурда этиш сөздөрдүн аспектуалдык маанилеринин атайын лингвистикалык максатта изилдениши жана маселенин коркөм адабияттын

тилиниң мисалында далилденип берилгін диссертанттың жеке салымы болуп саналат.

К. К. Шаршеваның изилдөөлөрүнүн илимий гана эмес, практикалық да баалуулугу бар. Азыркы кыргыз тилиниң морфологиясы боюнча жогорку окуу жайларда лекция окуган адистердин бул диссертацияның жыйынтыктарына сөзсүз кайрылуулары керек. Илимде али чечилемэл, талаш туудуруп келаткан маселелердин милдеттүү түрдө студенттерге сунуш кылышынын зарыл деп эсептейбиз. Сүйлом түзүлүшүндө этиш сөздөрдүн грамматикалық маанилериндеги чак, жак, мамиле, ыңгай категорияларының бири-бирин толуктан ойду түшүндүргөн корунуштөрү боюнча атайдын курсе интеграцияла болот.

Ошону менен биргэ диссертацияда анча-мынча мүчүлүнгүктөрдүн да бар экенин белгилеп кетели.

1. Иштин биринчи бабында, түр категориясынын изилденин тарыхында, негедир, этиш сөздөрдүн мезгил кырдаалдарындагы корунуштөрү эске алынбай калган. Кыргыз тилинде түр категориясынын бар экендиги али биротоло тааныла элек, бирок тилибиздин жандуу корунушундө грамматикалық түр (вид) сыйктуу маанилердин айтыла берини жок эмес. Ошондуктан изилдоочу бул главада “түр, түрдүк маанилер” деп эле иликтөө жүргүзө бербей, грамматикалық түр (вид) категориясынын маанилериндеги учурларга кобүрөөк көңүл болуп, кыймыл-аракеттин, ал абалдын, башка этиштик маанилердин созулунку, кайталанма болуп айтылыштарынын чагылдырылышына токтолуп иликтөө жүргүзүшү керек болчу.

2. Диссертациялық инте жаңылынтық бар. Интии 82-бетинде, “Демек, жогоруда берилген аныктамага таянсак, зат атооч барын жондомосундө турганда “отур” этиши дайыма бүткон кыймыл-аракеттүү билдириет”, деген ойду айтат. Бул жерде диссертант жергө отурба, диванга отур, артка отур деген сыйктуу мисалдарды эске албай калган. Барын жондомодогү сөздөр

менен келин, “отур” деген сөз келер чакта айтылып жатат. Демек, “дайыма бүткөн кыймыл-аракетти билдире” бербейт.

3. Иште каталары да бар. Мисалы, “... убакыттык жалпылык...” (8-б.) дейт, **убакыттык** болуш керек; “Локалдануучулук мааниси убакыттын бар олчомдұлғұн...” (92-б.) дейт, **бир олчомдұлғұн** деш керек; ж.б.

Бирок, канткен менен биз белгилеген кемчиликтөр диссертациялык иштин илимий-практикалық баалуулугуна шек келтирбейт. Автор өзүнүн алдына коюлган максатына жете алған, коп окуган, коп иштеген, ишти аяктаган ин дей эсептөөгө болот. КР Жогорку аттестациялык комиссиясы тарабынан коюлган талаптарга жооп берет. Коргоого сунуш кылууга болот.

**Жетектоочу мекемени жана расмий оппоненттерди бекитүү боюнча сунуштун негизделини.** Диссертациялык инке жетектоочу мекеме жана расмий оппоненттер боюнча сунушшубуз томонгүдой.

Шаршеева Камиля Каныбековнанын «Азыркы кыргыз тилинде кыймыл-аракеттин чактык локалдашуусу жана анын аспектуалдык маанилер менен байланышы» аттуу 10.02.01 – кыргыз тили адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясына сунунталган оппоненттер жана жетектоочу мекеме жөнүндө маалымат.

**Жетектоочу мекеме:** Ош мамлекеттик университетинин кыргыз тили кафедрасы. Дараги: 723500, Ош шаары, Абсамат Масалиев проспектиси, 95/1

**Садыков Ташполот** - филология илимдеринин доктору, К.Карасаев атындағы БГУнун кыргыз жана түрк тилдеринин теориясы кафедрасының профессору.

**Эмгектери:**

1. Проблемы моделирования тюркской морфологии.- Фрунзе: Илим, 1987. -128 с.
2. Кыргыз&турк салынтырма грамматикасынын негиздері. Б: 2010, 479 б. (авторлон).
3. Manaş destanı Kırızca-Türkçe Büyük Dizin. Ankara: TDK, 2011, 1647 s. (авторлон).

Абдиев Таалайбек Камбарович – филология илимдеринин кандидаты, доцент, Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин доценти

**Эмгектери:**

1. Абдиев Т. Конструкции с каузативными глаголами в киргизском языке : автореферат дис. ... кандидата филологических наук : 10.02.22 / Санкт-Петербург. ун-т. - Санкт-Петербург, 1996. - 16 с. - Языки народов зарубежных стран Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии

2. Абдиев Т. Конструкции с каузативными глаголами в киргизском языке. Бишкек, 2009.

3. Абдиев Т. Конструкции с каузативными глаголами в киргизском языке. Саарбрюккен, Германия, 2015.

Ошентип, К. К. Шаршеванын диссертациясы 10.02.01 –кыргыз тили адистиги боюнча Д 10.19.549 диссертациялык көзөнинде коргоого сунушталат.

Эксперт комиссиясынын мүчөсү, И. Абдувалиев - Жалал-Абад мамлекеттик университетинин кыргыз тили кафедрасынын профессору, филология илимдеринин доктору.

ЖАМУун профессору, филол. илимдеринин доктору Ибраим Абдувалиевдин  
кодуни тастыктаймын.

окумуштуу катышыбыздыктоо. Кандидаты Р. Нусупова.

2021-жыл.



*Эксперттүү комиссиянын мүчөсүнүн кодуу  
бағытташылды.*

*Окумуштуу катышыбыздыктоо. Кандидаты Р. Нусупова*